

**АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 620**  
**АУДИТОРДУН ЭКСПЕРТИНИН ИШИН ПАЙДАЛАНУУ**

(2009-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин башталуучу мезгилдер  
үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

**МАЗМУНУ**

Пункт

**Киришүү**

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү ..... 1–2

Аудитордук пикир үчүн аудитордун жоопкерчилиги ..... 3

Күчүнө киришүү күнү ..... 4

**Максаттар** ..... 5

**Аныктамалар** ..... 6

**Талаптар**

Аудитордун экспертина тартуунун зарылчылыгын аныктоо ..... 7

Аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөттөрү жана көлөмү ..... 8

Аудитордун экспертинын компетенттүүлүгү, мүмкүнчүлүктөрү жана  
объективдүүлүгү ..... 9

Аудитордун экспертинын билими жана тажрыйбасы жаатында  
түшүнүк алуу ..... 10

Аудитордун эксперти менен макулдашуу ..... 11

Аудитордун экспертинын ишинин шайкештигине баа берүү ..... 12–13

Аудитордук корутундууда аудитордун экспертине шилтеме ..... 14–15

**Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

«Аудитордун эксперти» түшүнүгүнүн аныктамасы ..... A1–A3

Аудитордун экспертинын ишке тартуунун зарылчылыгын аныктоо ..... A4–A9

Аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөттөрү жана көлөм ..... A10–A13

Аудитордун экспертинын компетенттүүлүгү, мүмкүнчүлүктөрү жана  
объективдүүлүгү ..... A14–A20

Аудитордун экспертинын билими жана тажрыйбасы жаатында  
түшүнүк алуу ..... A21–A22

Аудитордун эксперти менен макулдашуу ..... A23–A31

ISA

АУДИТОРДУН ЭКСПЕРТИНИН ИШИН ПАЙДАЛАНУУ

Аудитордун экспертини ишинин шайкештигине баа берүү ..... A32–A40

Аудитордук корутундуда аудитордун экспертине шилтеме ..... A41–A42

Тиркеме: Аудитор менен аудитордун тышкы экспертини ортосундагы  
макулдашууга киргизилүүчү маселелер.

---

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 620 «*Аудитордун экспертини ишин пайдаланууну*» АЭС 200 «*Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит жүргүзүү*» менен бирге кароо керек.

## Киришүү

### Ушул стандартты колдонуу чойрөсү

1. Аудиттин ушул эл аралык стандартты аудитордун бухгалтердик эсептен же аудиттен айырмаланган кайсы бир тармактагы билими жана тажрыйбасы бар жеке жактын же уюмдун ишин бул иш аудиторго талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуусуна көмөк көрсөтүү үчүн пайдалануу менен байланышкан милдеттерин белгилейт.
2. Бул стандарт төмөнкүлөрдү карабайт:
  - (a) аудитордук топтун курамына бухгалтердик эсептин же аудиттин атаяны тармагында билими жана тажрыйбасы бар кызматкер кирген кырдаалдарды, же аудитордук топ ушундай квалификациясы бар жеке жак же уюм менен көнешкен кырдаалдарды, аталган кырдаалдар АЭС 220де<sup>1</sup> каралат; же
  - (b) аудитордун бухгалтердик эсептен же аудиттен айырмаланган кайсы бир тармактагы билими жана тажрыйбасы бар жеке жактын же уюмдун ишин алардын ушул тармактагы иши уюмга финанссылык отчет даярдоого көмөк көрсөтүү үчүн пайдаланылган учурда (жетекчиликгин эксперти катары) пайдаланууну; аталган кырдаалдар АЭС 500де<sup>2</sup> каралат.

### Аудитордук пикир үчүн аудитордун жоопкерчилиги

3. Аудитор билдирилген аудитордук пикири үчүн жеке өзү жоопкерчилик тартат, ошол эле учурда, аудитор аудитордун экспертини ишин пайдалангандыгынын натыйжасында анын жоопкерчилиги азайбайт. Бирок, эгерде ушул стандарттын талаптарына ылайык аудитордун экспертини ишин пайдаланган аудитор бул экспертини иши аудитордун алдында турган максаттарга жооп берет деп чечсе, анда аудитор бул экспертигин ишинин экспертини билим тармагына тиешелүү жыйынтыктарын же тыянактарын талаптагыдай аудитордук далил катары кабылдай алат.

### Күчүнө кирүү күнү

4. Бул стандарт 2009-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин башталган мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

## Максаттар

<sup>1</sup> АЭС 220 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүде сапатты контролдоо», А11, А21–А23-пункттар.

<sup>2</sup> АЭС 500 «Аудитордук далилдер», А35–А49-пункттар.

5. Аудитордун максаты төмөнкүлөрдө турат:
  - (а) аудитордун экспертинын ишин пайдалануунун зарылчылыгын аныктоодо;
  - (б) аудитордун экспертинын ишин пайдаланууда ал иштин аудитордун максаттарына ылайыктуулугун аныктоодо.

## **Аныктамалар**

6. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкү терминдер төмөндө көлтирилген маанилерге ээ:
  - (а) аудитордун эксперти – бухгалтердик эсептен же аудиттен айырмаланган белгилүү бир тармактагы билимдерге жана тажрыйбага ээ болгон, ушул тармактагы иши аудиторго жетишерлик талаптагыдай аудитордук далилдерди алууга жардам берген жеке жак же уюм. Аудитордун эксперти ички эксперт (өнөктөштөрдүн<sup>3</sup> же аудитордук уюмдун же тармакка кирген уюмдун кызматкерлеринин, убактылуу кызматкерлердин арасынан) же болбосо тышкы эксперт (A1–A3-пункттарды караңыз) боло алат;
  - (б) квалификация – белгилүү бир тармактагы жөндөмдөр, билимдер жана иш тажрыйбасы;
  - (с) жетекчиликтин эксперти – Бухгалтердик эсептен же аудиттен айырмаланган белгилүү бир тармакта билими жана тажрыйбасы бар, бул тармактагы ишинин тажрыйбасы финанссылык отчеттуулукту даярдоодо ишканда тарабынан пайдаланылып жаткан жеке жак же уюм.

## **Талаптар**

### **Аудитордун экспертинын ишке тартуунун зарылчылыгын аныктоо**

7. Эгерде талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн бухгалтердик эсептен же аудиттен айырмаланган тармактын квалификациясы зарыл болсо, аудитор тартылган экспертигин ишин пайдалануу керек экендигин аныктап чыгууга тишиш (A4–A9-пунктту караңыз).

### **Аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөттөрү жана көлөмү**

8. Ушул стандарттын 9–13-пункттарынын талаптарына ылайык аткарылуучу аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөттөрү жана көлөмү жагдайларга

---

<sup>3</sup> «Өнөктөш» жана «аудитордук уюм» деген терминдердин алдында тиешелүү учурларда мамлекеттик сектордо колдонулуучу ушул терминдердин эквиваленттерин түшүнүү керек.

жараша айырмаланып турат. Бул жол-жоболордун мүнөзүн, мөөнөттөрүн жана көлөмүн аныктоодо аудитор бир катар маселелерди, анын ичинде төмөнкүлөрдү карап чыгууга тийиш (A10-пункттуу караңыз):

- (a)    бул эксперттин ишине байланыштуу маселенин мүнөзүн;
- (b)    бул эксперттин иши байланышкан маселеге тиешелүү олуттуу бурмaloолордун тобокелдиктерин;
- (c)    аудиттин контекстинде мындай эксперттин ишинин маанилүүлгүн;
- (d)    бул эксперт мурда аткарған иш менен аудитордун тааныштыгын жана аудитордун ушул эксперт менен иштөө тажрыйбасы бар экенин;
- (e)    аудитордук уюмда кабыл алынган саясаттын жана сапатты контролдоо боюнча жол-жоболордун талаптарынын бил экспертке жайылтыла тургандыгын (A11–A13-пункттарды караңыз).

#### **Аудитордун экспертигинин компетенттүүлүгү, мүмкүнчүлүктөрү жана объективдүүлүгү**

9. Аудитордун эксперти аудитордун максаттары үчүн зарыл болгон компетенттүүлүккө, мүмкүнчүлүктөргө жана объективдүүлүккө ээ экендигине аудитор баа берүүгө тийиш. Аудитордун тышки эксперти тартылган учурда объективдүүлүккө баа берүү өзүнө мүмкүн болуучу кызықдарлыкты жана эксперттин объективдүүлүгү үчүн коркунуч түзүүсү мүмкүн болгон мамилелердин мүнөзүн аныктоочу сурооталаптын багытын камтууга тийиш (A14–A20-пункттарды караңыз).

#### **Аудитордун экспертигинин билими жана тажрыйбасы жаатында түшүнүк алуу**

10. Аудитор аудитордун экспертигинин билими жана тажрыйбасы жаатында жетиштүү түшүнүк алууга жана ал аудиторго төмөнкүлөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берүүгө тийиш (A21–A22-пункттарды караңыз):
- (a)    аудитордун максаттарына ылайык бол эксперттин ишинин мүнөзүн, көлөмүн жана максаттарын аныктоого;
  - (b)    аткарылган иштердин аудитордун максаттарына шайкеш келүүсүнө баа берүүгө

#### **Аудитордун эксперти менен макулдашуу**

11. Аудитор төмөнкү маселелерди аудитордун эксперти менен макулдашууга, зарылдык болгондо жазуу жузүндө макулдашууга тийиш (A23–A26-пункттарды караңыз):

## АУДИТОРДУН ЭКСПЕРТИНИН ИШИН ПАЙДАЛАНУУ

- (a) бул эксперттин ишинин мүнөзүн, көлөмүн жана максаттарын (A27-пунктту караңыз);
- (b) аудитордун жана ушул эксперттин тиешелүү функциялары менен милдеттерин (A28–A29-пунктту караңыз);
- (c) аудитор менен эксперттин ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттешүүнүн мүнөзүн, мөөнөттөрүн жана көлөмүн, анын ичинде ушул эксперт тарабынан бериле турган бардык отчеттордун форматын (A30-пунктту караңыз);
- (d) аудитордун экспертигинин купуялык талаптарын сактоо зарылчылыгын (A31-пунктту караңыз).

## Аудитордун экспертигинин ишинин шайкештигиге баа берүү

- 12. Аудитор аудитордун экспертигин ишинин шайкештигиге, анын ичинде төмөнкүлөргө баа берүүгө тийиш (A32-пунктту караңыз):
  - (a) мындай эксперттин ишинин жыйынтыктары жана тыянактары жөндүүлүгүнө жана негиздүүлүгүнө, ошондой эле алардын башка аудитордук далилдерге карата карама-каршы келбестигиге (A33–A34-пункттарды караңыз);
  - (b) эгерде мындай эксперттин ишинде олуттуу божомолдор жана методдор пайдаланылса, анда бул божомолдор менен методдордун ушундай жагдайларда колдонулушуна жана негиздүүлүгүнө баа берүүгө (A35–A37-пункттарды караңыз);
  - (c) эгерде мындай эксперттин ишинде ушул эксперттин иши үчүн маанилүү болгон баштапкы маалыматтар пайдаланылса, анда ушул баштапкы маалыматтардын жөндүүлүгүнө, толук болушуна жана тактыгына баа берүүгө (A38–A39-пункттарды караңыз).
- 13. Эгерде аудитор аудитордун экспертигин иши аудитордун максаттарына шайкеш келбейт деген тыянакка келсе, аудитор төмөнкүлөргө милдеттүү (A40-пунктту караңыз):
  - (a) ушул эксперт менен ал аткарууга тийиш болгон кошумча иштин мүнөзү менен көлөмүн макулдашууга; же
  - (b) ушундай жагдайларда зарыл кошумча аудитордук жол-жоболорду аткарууга.

## Аудитордун экспертин аудитордук корутундуда көрсөтүү

- 14. Аудитордун модификацияланбаган пикирин камтыган аудитордук корутундуда, мындай шилтемени киргизүү мыйзамда же ченемдик актыда каралган учурларды кошпогондо, эксперттин ишине шилтемелер жасалбоого тийиш. Эгерде мындай шилтемени киргизүү мыйзамда же

ченемдик актыда каралган болсо, аудитор өзүнүн аудитордук корутундусунда бул көрсөтмө аудитордун пикири үчүн болгон аудитордун жоопкерчилигин чектебей тургандыгын көрсөтүүгө тийиш (A41-пунктту караңыз).

15. Эгерде аудитор өзүнүн аудитордук корутундусунда аудитордун экспертигин ишине шилтеме жасаса, анткени бул көрсөтмө аудитордун пикиринин модификациясын түшүнүү үчүн маанилүү болсо, аудитор өзүнүн аудитордук корутундусунда бул көрсөтмө аудитордун пикири үчүн аудитордун жоопкерчилигин чектебей тургандыгын көрсөтүүгө тийиш (A42-пунктту караңыз).

\*\*\*

## **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

**«Аудитордун эксперти» түшүнүгүнүн аныктамасы** (6(а)-пунктту караңыз)

- A1. Бухгалтердик эсептен же аудиттен айырмаланган белгилүү бир тармактагы квалификация өзүнө төмөнкүлөр сыйктуу маселелер боюнча билимдерди жана тажрыйбаны камтый алат:

- татаал финансыйлык инструменттерди, жер участокторун жана имараттарды, техника менен жабдууларды, зер буюмдарды, көркөм өнөр чыгармаларын, антивариатты, материалдык эмес активдерди, бизнести бириктүрүүнүн натыйжасында сатып алынган активдерди жана кабыл алынган милдеттенмелерди, ошондой эле наркы түшүп кете турган активдерди баалоо;
  - камсыздандыруу келишимдери жана кызматкерлерге сыйакы төлөп берүү программалары менен байланышкан милдеттенмелерди актуардуу баалоо;
  - мунай жана газ запастарын баалоо;
  - курчап турган чөйрө менен байланышкан милдеттенмелерди баалоо жана участокторду калыбына көлтириүүгө болгон чыгымдар;
  - келишимдердин, мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жоболорун чечмелөө;
  - салык мыйзамдарын сактоонун татаал жана типтүү эмес маселелерин талдоого алуу;
- A2. Көп учурлarda бухгалтердик эсеп же аудит тармагындагы билимдер жана тажрыйба менен кайсы бир башка тармактагы билимдердин жана тажрыйбанын ортосундагы айырмачылыктарды табуу, ал тургай эгерде бухгалтердик эсептин же аудиттин атайын тармагы жөнүндө кеп жүрүп жатса да, татаал эмес. Мисалы, кийинкиге калтырылган пайда салыгын

эсептөө методу тармагындагы билимге жана тажрыйбага ээ болгон адисти салык мыйзамдарынын тармагындагы адистен жөцил эле айырмаласа болот. Ушул стандарттын максаттары үчүн биринчиси эксперт деп эсептөлбейт, анткени анын адистешкен тармагы бухгалтердик эсеп чөйрөсүндөгү квалификацияны билдирет. Кийинкиси ушул стандарттын максаттары үчүн эксперт болуп эсептелинет, себеби анын адистешкен тармагы укук жаатындагы квалификацияны талап кылат. Мынданак так аныктоону башка тармактарда да, мисалы, финанссылык инструменттерди баалоо максатында финанссылык инструменттерди эсептөө методдору жаатындагы билимдер жана тажрыйбанын ортосунда жүргүзсө болот. Ошентсе да бир катар учурларда, атап айтканда, эгерде кеп бухгалтердик эсеп же аудит чөйрөсүндөгү билимдер менен тажрыйбанын жаңы тармагы жөнүндө болуп жатса, бухгалтердик эсеп же аудиттин атайын тармактары менен башка тармактары билимдерди жана тажрыйбаны так аныктоо кесиптик ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналат. Бухгалтерлер менен аудиторлорду кесиптик жактан даярдоого жана алардын компетенттүүлүгүнө карата белгилүү бир талаптарды камтыган колдонуудагы кесиптик эрежелер жана стандарттар аудиторго ушундай ой жүгүртүүнү калыптандырууга жардам бере алат<sup>4</sup>.

- A3. Ушул стандарттын талаптарына аудитордун эксперти же жеке адам, же болбосо уюм болушу мүмкүн экендиги тууралуу факт таасир эте тургандыгы жөнүндө маселени кароодо ой-пикирди пайдалануу зарыл. Мисалы, аудитордун экспертигинин компетенттүүлүгүн, мүмкүнчүлүктөрүн жана объективдүүлүгүн баалоодо мурда аудитор тарткан, бирок аудитордо белгилүү бир тапшырманы аткаруу үчүн бул уюм тарабынан дайындалган ал конкреттүү эксперт менен ушул кезге чейин иштөө тажрыйбасы болбогон уюм эксперт болуп калышы мүмкүн. Же тескерисинче, аудитор ошол эксперт кызматкери болуп калган уюм менен эмес, конкреттүү экспертигин – жеке адамдын иши менен тааныш болушу мүмкүн. Кандай болгон күндө да, аудитордун баасы жеке адамдын жеке сапаттарын, ошондой эле уюмдун башкаруучулук мүнөздөмөлөрүн (мисалы, уюм тарабынан киргизилген сапатты контролдоо системасын) эске алат.

#### Аудитордун экспертин тартуу зарылчылыгын аныктоо (7-пункттуу караңыз)

- A4. Аудитордун экспертин тартуу аудиторго төмөнкүдөй бир же бир нече милдеттерди аткарууда көмөк көрсөтүү үчүн талап кылышы мүмкүн:
- аудитор ишкананын жана анын чөйрөсүнүн иши, анын ичинде ички контролдоо системасы тууралуу түшүнүк алуу;

<sup>4</sup> Мисалы, Билим берүүнүн эл аралык стандарты 8 «Аудит боюнча адистердин компетенттүүлүгүнө карата талаптар» пайдалуу болуп калышы мүмкүн.

- олуттуу бурмалануу тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо;
  - финанссылык отчеттуулуктун денгээлинде баалангандын тобокелдиктерге жооп иретинде жалпы жол-жоболорду аныктоо жана жүргүзүү;
  - өбөлгөлөрдүн денгээлинде баалангандын тобокелдиктерге жооп иретинде мындан аркы аудитордук жол-жоболорду, анын ичинде контролдоо каражаттарынын тесттерин жана маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболорун иштеп чыгуу жана аткаруу;
  - финанссылык отчеттуулук тууралуу пикирди түзүүдө алынган аудитордук далилдердин жетиштүүлүгүнө жана талантагыдай мүнөзүнө баа берүү.
- A5. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликке бухгалтердик эсептен айырмаланган белгилүү бир тармактагы квалификация талап кылышы, мисалы, бул финанссылык отчеттуулукту даярдоодо айрым бир кыйынчылтыктарды көрсөтүшүү мүмкүн экендигине байланыштуу болсо, же жетекчиликте бул тармак боюнча билими жок болсо, олуттуу бурмалануу тобокелдиктери өсүшү мүмкүн. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчиликтин зарыл билими жана тажрыйбасы жок болсо, анда бул тобокелдиктерди азайтуу үчүн жетекчиликтин эксперти тартылышы мүмкүн. Колдонулуучу контролдоо каражаттары, буга кошуп жетекчиликтин экспертигинин ишине контролдук жасоо каражаттары болгон учурда да олуттуу бурмалануу тобокелдиктери азаюусу мүмкүн.
- A6. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоодо бухгалтердик эсептен айырмаланган кайсы бир тармактагы квалификация талап кылышы, бухгалтердик эсеп жана аудит тармагында иштөө жөндөмдөрү бар аудитордун ушул финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүү үчүн зарыл билими жана тажрыйбасы жок болушу мүмкүн. Тапшырманын жетекчиси аудитордук топ жана аудитордук топтун курамына кирбекен аудитордун ар кандай экспертери жыйындысында аудитордук тапшырманы аткаруу үчүн зарыл компетенцияга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигине ынанууга тийиш<sup>5</sup>. Мындан тышкary, аудитор аудитти аткаруу үчүн зарыл болгон ресурстардын мүнөзүн, мөөнөттөрүн жана көлөмүн аныктоого тийиш<sup>6</sup>. Аудитордун экспертин ишке тартуунун максатка ылайыкуулугу тууралуу маселени аудитордун чечүүсү, ал эми анын кочан жана кандай даражада тартуу керектиги тууралуу маселе он чечилүүсү аудитордун бул таланттарды аткаруусуна жардам берет. Аудит өткөрүү процессинде же жагдайлар өзгөрүп кеткенде аудитордон аудитордун экспертигинин ишин пайдалануу

<sup>5</sup> АЭС 220, пункт 14.

<sup>6</sup> АЭС 300 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин пландоо», 8(е)-пункт.

тууралуу мурда кабыл алынган чечимдерди кайра карап чыгуу талап кылышуусу мүмкүн.

- A7. Бухгалтердик эсептен жана аудиттен айырмаланган тиешелүү тармакта адис болуп саналбаган аудитор буга карабастан аудитордун экспертина тартастан аудитти аткаруу үчүн жетиштүү денгээлде мындай тармак боюнча түшүнүк алса болот. Мындай түшүнүк, мисалы, төмөнкүдөй учурларда алышы мүмкүн:
- ишканалардын финанссылык отчеттуулугун даярдоодо тиешелүү билимди жана тажрыйбаны талап кылган ишканалардын аудитин жүргүзүү тажрыйбасы болгондо;
  - конкреттүү тармакты үйрөнгөндө же кесиптик жактан өнүккөндө. Бул өзүнө кесиптик даярдыктан өтүү курстарында окууну же аудитордун ушул тармактагы маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында тиешелүү тармактар боюнча билими жана тажрыйбасы бар адамдар менен маселелерди талкуулоону камтуусу мүмкүн. Мындай талкуу эксперт конкреттүү маселе боюнча негиздүү сунуштамаларды берүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн ага бардык зарыл маалыматтар берилген учурда тапшырманы аткарууда аныкталган конкреттүү жагдайларга карата аудитордун экспертинын консультациясынан айырмаланып турат;<sup>7</sup>
  - ушуга окшош тапшырмаларды аткаруу тажрыйбасы бар аудиторлор менен маселелер талкууланганда.
- A8. Бирок, башка учурларда, аудитор талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алууда көмөк көрсөтүү үчүн аудитордун экспертина тартууну зарыл деп эсептей алат жана артыкчылык бере алат. Аудитордун экспертина тартуу жөнүндө чечим кабыл алууда каралып жаткан факторлор өзүнө төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:
- жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин экспертина тартаандыгы же жоктугу тууралуу маселени (A9-пунктту караңыз);
  - бул маселенин мүнөзүн жана олуттуулугун, ошондой эле анын татаалдыгын;
  - ушул маселелер менен байланышкан олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин;
  - аныкталган тобокелдиктерге жооп иретинде жүргүзүлгөн жолжоболордун күтүлгөн мүнөзүн, анын ичинде аудитордун бул маселелер боюнча экспертердин иштери менен тааныштыгын жана

7

АЭС 220, A21-пункт.

аудитордун ушундай маселелер боюнча тажрыйбасынын бар экендин, ошондой эле аудитордук далилдердин альтернативдүү булактарынын жетекчиликтүүлүгүн.

A9. Эгерде жетекчилик финанссылык отчет даярдоо үчүн жетекчиликтин экспертина тартса, аудитордун экспертина тартуунун зарылдыгы тууралуу аудитордун чечими төмөнкүдөй факторлорго жараша болот:

- жетекчиликтин экспертина ишинин мүнөзүнө, көлөмүнө жана максаттарына;
- жетекчиликтин эксперти ишкананын кызматкари же тиешелүү кызмат көрсөтүү үчүн тартылган тараф экендиги тууралуу факттыга;
- жетекчиликтин экспертина ишине жетекчилик контролдүк жүргүзө ала турган же анын ишине таасир эте ала турган даражага;
- жетекчиликтин экспертина компетенттүүлүгүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө;
- жетекчиликтин экспертина ишине иштерди аткаруунун техникалык стандарттары же башка кесиптик же тармактык талаптар жайылтыларына;
- Ишканада колдонулуучу жетекчиликтин экспертина ишине контролдуктун кайсы болбосун каражаттарына.

АЭС 500<sup>8</sup> жетекчиликтин экспертина компетенттүүлүгүнүн, мүмкүнчүлүктөрүнүн жана объективдүүлүгүнүн аудитордук далилдердин ишенимдүүлүгүнө болгон таасирине карата талаптарды жана көрсөтмөлөрдү камтыйт.

#### **Аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөттерү жана көлөмү (8-пунктту караңыз)**

A10. Ушул стандарттын 9–13-пункттарынын талаптарына ылайык аткаруулучу аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөттерү жана көлөмү жагдайларга жараша айырмаланып турат. Мисалы, төмөнкүдөй факторлор башка жагдайларда талап кылышаңгана караганда башка же андан көнчийткелген жол-жоболорду аткаруунун зарылчылыгын көрсөтө алат:

- аудитордун экспертина иши субъективдүү жана татаал ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап кылган олуттуу маселеге кирет;

<sup>8</sup> АЭС 500, 8-пункт.

- аудитор мурда аудитордун бул экспертигин ишин пайдаланган эмес жана бул экспертиң компетенттүүлүгү, мүмкүнчүлүктөрү жана объективдүүлүгү тууралуу алдын алган маалыматы жок;
- аудитордун эксперти аудиттин ажырагыс бөлүгү болуп саналган жол-жоболорду аткарат, бирок конкреттүү маселе боюнча консультациялар үчүн тартылбайт;
- эксперт аудитордун тышкы эксперти болуп саналат жана ушунун натыйжасында уюмда кабыл алынган сапатты контролдоо саясатынын жана жол-жобосунун талаптары ага жайылтылбайт.

*Аудитордук уюмда сапатты контролдоо саясаты жана жол-жоболору (8(е)-пунктту караңыз)*

- A11. Аудитордун ички эксперти аудитордун уюмунун өнөктөшү же кызматkeri, анын ичинде убактылуу кызматkeri болушу мүмкүн, андыктan СКЭС 1дин<sup>9</sup> же мындан кем эмес каттуу талаптары бар улуттук мыйзамдарга<sup>10</sup> ылайык ушул уюмда кабыл алынган сапатты контролдоо саясатынын жана жол-жобонун талаптары ага да жайылтылат. Башка жагынан алганда, аудитордун ички эксперти аудитордук уюм менен биргэе сапатты контролдоочу жалпы саясаты жана жол-жобосу болушу мүмкүн болгон тармакка кириччүү уюмдун өнөктөшү же кызматkeri, анын ичинде убактылуу кызматkeri да боло алат.
- A12. Аудитордун тышкы эксперти аудитордук топтун мүчөсү болуп саналбайт жана СКЭС 1гэ<sup>11</sup> ылайык, ага сапатты контролдоо саясатынын жана жол-жобосунун талаптары жайылтылбайт. Ошентсе да, айрым юрисдикцияларда мыйзам же ченемдик акт менен талап коюлушу мүмкүн жана ага ылайык аудитордун тышкы эксперти аудитордук топтун мүчөсү катары каралууга тийиш, натыйжада ага тиешелүү этикалык талаптар, анын ичинде көз карандысыздыктын талаптары жана башка, ушул мыйзам же ченемдик акт менен белгиленген кесиптик талаптар да жайылтылат.
- A13. Ишкана тарабынан же башка адамдар тарабынан берилген маалымат башкача мамилени талап кылган учурларды кошпогондо, аудитордук топтор аудитордук уюмдун сапатты контролдоо системасына таянууга укуктуу<sup>12</sup>. Аудитордук топтор сапатты контролдоо системасына таяна ала турган дараажа жагдайларга жараша болот жана төмөнкүлөр сыйктуу маселелерге

<sup>9</sup> СКЭС 1 «Финансылык отчеттүүлүктүн аудитин жана обзордук текшерүүлөрдү жүргүзүүчү, ошондой эле ишенимди камсыз кылуучу башка тапшырмаларды жана коштоочу кызмат көрсөтүүлөр боюнча тапшырмаларды аткаруучу аудитордук уюмдардагы сапатты контролдоо», 12 (f)-пункт

<sup>10</sup> АЭС 220, 2-пункт.

<sup>11</sup> СКЭС 1, 12(f)-пункт.

<sup>12</sup> АЭС 220, 4-пункт.

карат аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөттөрүнө жана көлөмүнө таасир этиши мүмкүн:

- персоналды тандоо жана окутуу программалары менен камсыз кылышуучу компетенттүүлүк жана мүмкүнчүлүктөр;
- объективдүүлүк. Аудитордун ички экспертигине тиешелүү этикалык талаптар, анын ичинде көз карандысыздык талаптары жайылтылат;
- аудитордун экспертигинин ишинин шайкештигиге карата аудитордун баасы. Мисалы, аудитордук уюмду окутуу программалары аудитордун ички экспертигине алардын билиминин жана тажрыйбасынын аудиттин процесси менен болгон өзара байланышы боюнча тиешелүү түшүнүктүү бере алат. Уюмдун мындай окуусуна жана аудитордун ички экспертигинин иштеринин көлөмүн белгилөөчүү нускамалар сыйктуу башка процесстерине таянуу мүмкүнчүлүгү аудитордун экспертигинин ишинин шайкештигин баалоо үчүн аткаруучу жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөттөрүнө жана көлөмүнө таасир этиши мүмкүн;
- мониторинг процесстерин жүзөгө ашыруу аркылуу ченемдик жана мыйзамдык талаптарды сактоо;
- маселелерди аудитордун эксперти менен макулдашуу.

Сапатты контролдоо системасына таянуунун мындай мүмкүнчүлүгү ушул стандарттын талаптарын аткаруусу үчүн болгон аудитордун жоопкерчилигин азайтпайт.

#### **Аудитордун экспертиниң компетенттүүлүгү, мүмкүнчүлүктөрү жана объективдүүлүгү (9-пунктту караңыз)**

A14. Аудитордун экспертиниң компетенттүүлүгү, мүмкүнчүлүктөрү жана объективдүүлүгү – бул аудитордун экспертиниң иши аудитордун максатына шайкеш келет деп таанылабы деген маселеге олуттуу таасир этүүчү факторлор. Компетенттүүлүк аудитордун экспертиниң билими менен тажрыйбасынын мүнөзү жана денгээли менен аныкталат. Мүмкүнчүлүктөр аудитордун экспертиниң ушул билим менен тажрыйбаны конкреттүү тапшырмага тиешелүү жагдайларда колдонуу жөндөмдүүлүгүнө таандык. Мүмкүнчүлүктөргө таасир этиши мүмкүн болгон факторлорго, мисалы, географиялык ээлеген орду, ошондой эле зарыл убакыттын жана ресурстардын болуусу кирет. Объективдүүлүк мүмкүн болгон таасир этүүгө кирет жана ал жаңылыштыкты, кызыкчылыктардын кагылышын же үчүнчү жактардын аудитордун экспертиниң кесипкөй ой жүгүртүүсүнө же анын бизнеске тиешелүү ой жүгүртүүсүнө таасирин жаратышы мүмкүн.

- A15. Аудитордун компетенттүүлүгү, мүмкүнчүлүктөрү жана объективдүүлүгү жөнүндө маалыматты ар түрдүү төмөнкүдөй булактардан алса болот:
- бил эксперт менен иштөөнүн жеке тажрыйбасы;
  - эксперт менен жүргүзүлүүчү талкуулар;.
  - маселелерди башка аудиторлор же ушул экспертигин иши менен тааныш үчүнчү жактар менен талкуулоо;
  - экспертигин квалификациясын, анын кесиптик уюмга же тармактык ассоциацияга мүчөлүгүн, кесиптик ишти жүргүзүүгө болгон лицензиясын же тышкы таануунун башка формаларын изилдөө;
  - ушул эксперт тарабынан жазылып, жарыяланган макалалар же китеңтер;
  - аудитордук уюмда кабыл алынган сапатты контролдоо саясаты жана жол-жоболору (A11–A13-пункттарды караңыз).
- A16. Аудитордун экспертигинин компетенттүүлүгүн, мүмкүнчүлүктөрүн жана объективдүүлүгүн баалоого тиешелүү маселелер өзүнө бил экспертигин аткаралган жумушунун иштерди аткаруунун техникалык стандарттарына же башка кесиптик же тармактык талаптарга, мисалы, кесиптик уюмдун же тармактык ассоциациянын мүчөлөрү үчүн белгиленген башка талаптарга, лицензиялоочу органдын аккредитациялоо талаптарына, же мыйзамда же ченемдик актыларда белгиленген талаптарга ылайыктуулук даражасын камтыйт.
- A17. Маанилүү болуп чыгышы мүмкүн болгон башка факторлор төмөнкүлөрдү камтыйт:
- аудитордун экспертигинин компетенттүүлүк тармагынын бил экспертигин иши пайдаланыла турган маселеге шайкештигин, анын ичинде аталган экспертигин билимдеринин тармагынын алкагындагы бардык адистешүүч чөйрөлөрүн. Мисалы, актуарий мүлкүтү жана күтүлбөгөн кырсыктарды камсыздоо жаатында адистешүүсү, бирок пенсионердик эсеп-кысап жаатында чектелүү билими жана тажрыйбасы болушу мүмкүн;
  - аудитордун экспертигинин бухгалтердик эсептин жана аудиттин тиешелүү тармактарына карата компетенттүүлүгүн, мисалы, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайыктуу божомолдор менен методдорду, анын ичинде (эгер колдонууга ылайыктуу болсо) үлгүлөрдү билүүсүн;
  - күтүүсүз окуялар, шарттардагы өзгөрүүлөр же аудитордук жол-жоболорду жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча алынган аудитордук далилдер аудитти аткаруу процессинде аудитордун экспертигинин компетенттүүлүгүн, мүмкүнчүлүктөрүн жана

объективдүүлүгүн баштапкы баалоону кайра карап чыгуу зарылчылыгын көрсөтүп жаткандыгын.

- A18. Жагдайлардын кенири спектри экспертигин объективдүүлүгүнө коркунуч түзүшү мүмкүн, мисалы, жеке кызыкдар болуу коркунучу, жактап-коргоочулук коркунучу, жакын тааныштык коркунучу, өзүн-өзү контролдоо коркунучу, ошондой эле опузалоо коркунучу. Мындай коркунучтарды тышкы түзүмдер (мисалы, аудитордун экспертигин кесиптик коомдоштугунун талаптары, мыйзамдык же ченемдик актылар), ошондой эле аудитордун экспертигин жумушчу чөйрөсү (мисалы, сапатты контролдоо саясаты же жол-жоболору менен) тарабынан түзүлгөн этияятык чаралары жоэ же азайта алат. Мындан тышкary, конкреттүү аудитордук тапшырманын алкагында пайдаланылуучу атайын этияятык чаралары да болушу мүмкүн.
- A19. Алдын ала этияятык чараларын пайдалануу объективдүүлүгүнө жана зарылчылыгына болгон коркунучтун олуттуулугуна баа берүү аудитордун экспертигин функцияларына жана экспертигин аудиттин контекстиндеи ишинин маанисине жараша болот. Айрым кырдаалдарда этияятык чаралары коркунучтун кесептерин, мисалы, эгерде болжонгон аудитордун эксперти аудителүүчү маалыматты даярдоодо олуттуу ролду ойногон жеке жак болсо, башкача айтканда, эгерде аудитордун эксперти жетекчиликтин эксперти болуп саналса алгылыктуу денгээлге чейин төмөндөтө албайт.
- A20. Аудитордун тышкы экспертигин объективдүүлүгүн баалоодо төмөнкүлөр максатка ылайыктуу болушу мүмкүн:
- (a) ишканага белгилүү ар кандай белгилүү учурлар тууралуу же экспертигин объективдүүлүгүнө таасир этиши мүмкүн болгон ишканы менен аудитордун тышкы экспертигин бардык өз ара мамилелери тууралуу суроо-талапты ишканага жөнөтүү;
  - (b) бул эксперти менен бардык колдонулуучу этияятык чараларын, анын ичинде ушул эксперктке коюлуучу бардык кесиптик талаптарды талкуулоо жана бул этияятык чаралары коркунучту алгылыктуу денгээлге чейин азайтуу үчүн жетиштүү болуп санала тургандыгына баа берүү. Аудитордун эксперти менен талкуулоо максатка ылайыктуу болушу мүмкүн болгон кызыкчылык жана өз ара мамилелер маселелери өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:
    - финансыйлык кызыкчылык;
    - иштиктүү жана жекече өз ара мамилелер;
    - эгерде уюм тышкы эксперти болуп саналса, эксперти, анын ичинде уюм тарабынан башка кызматтарды көрсөтүү.

Айрым учурларда, эгерде аудитор тышкы экспертиден ага белгилүү

болгон кызыкчылыктын ар кандай кырдаалдары тууралуу же уюм менен болгон ар кандай өз ара мамилелер тууралуу жазуу жүзүндө билдирме алса, балким, орундуу болот.

**Аудитордун экспертигинин билими жана тажрыйбасы жаатында түшүнүк алуу (10-пунктту караңыз)**

- A21. Аудитордун экспертигинин билими жана тажрыйбасы жаатындағы түшүнүктүү аудитор А7-пунктта жазылган иш-аракеттердин жардамы же бул маселелерди ушул эксперт менен талкуулоо жолу менен түзсө болот.
- A22. Аудитордун экспертигинин билимдери жаатындағы, аны түшүнүү үчүн маанилүү аспекттер өзүнө төмөнкүлөрдү камтый алат:
- бул эксперttин билимдери жаатындағы алқакта ушул аудитке тиешеси бар адистештириүүлөрдүн чөйрөлөрү барбы (A17-пунктту караңыз);
  - кайсы бир кесиптик же башка стандарттар, мыйзамдардын же жөнгө салуучу органдардын талаптары колдонулабы;
  - аудитордун эксперти тарабынан кандай божомолдор жана методдор, анын ичинде, егер колдонулса, үлгүлөр пайдаланылат жана алар ушул эксперttин билимдер жаатынын алкагында жалпы кабыл алынган, финанссылык отчеттүүлүктүн максаттары үчүн орундуу болуп саналабы;
  - ички жана тышкы маалыматтардын же аудитордун эксперти пайдаланган маалыматтардын мүнөзү.

**Аудитордун эксперти менен макулдашуу (11-пунктту караңыз)**

- A23. Аудитордун жана аудитордун экспертигин тиешелүү функциялары жана милдеттери, ошондой эле аудитор менен аудитордун экспертигин ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн мүнөзү, мөөнөттөрү жана көлөмү сыйктуу эле аудитордун экспертигин ишинин мүнөзү, көлөмү жана максаттары жагдайларга жарааша олуттуу өзгөрүп кетиши мүмкүн. Андыштан аудитордун эксперти тышкы эксперт же ички эксперт болуп саналгандыгына карабастан, бул маселелер аудитор менен аудитордун экспертигин ортосунда макулдашууну талап кылат.
- A24. 8-пунктта көрсөтүлгөн маселелер аудитор менен аудитордун экспертигин ортосундагы макулдашууну тактоонун денгээлине жана анын формалдуулук даражасына, анын ичинде макулдашууну жазуу жүзүндө жол-жоболоштуруу зарылчылыгына таасир этиши мүмкүн. Мисалы, төмөнкүдөй факторлордун жок учурона караганда, макулдашууну көбүрөөк тактоо же макулдашууну жазуу жүзүндө жол-жоболоштуруу зарылчылыгын көрсөтүшү мүмкүн:

- аудитордун экспертинде ишкананын өзгөчө маанилүү же купуя маалыматын алууга мүмкүнчүлүгү бар;
  - аудитордун жана аудитордун экспертиниң функциялары же милдеттери адаттагы учурларда құтұлғып жаткандан айырмаланып турат;
  - бир нече юрисдикциянын мыйзамдық же ченемдик талаптары колдонулат;
  - аудитордун экспертиниң иши менен байланышкан маселе өтө татаал;
  - аудитор бул экспертинын ишин мурда пайдаланған эмес;
  - аудитордун экспертиниң ишинин көлөмү өндөгү жана анын аудиттин контекстинде олуттуулугу.
- A25. Аудитор менен тышкы экспертиның ортосундагы макулдашуу көп учурда тапшырманын шарттары тууралуу макулдашуу катынын формасында таризделет. Тиркемеде тапшырманын шарттары тууралуу ушундай макулдашуу катына же аудитордун тышкы эксперти менен түзүлгөн кандай болбосун формадагы макулдашууга киргизилгендерин аудитор карай ала турган маселелер көрсөтүлгөн.
- A26. Аудитор менен аудитордун экспертиниң ортосунда жазуу жүзүндегү макулдашуу жокто, макулдашуунун бар экендигинин далили, мисалы, төмөнкүдөй документтерге киргизилиши мүмкүн:
- пландоо жөнүндө меморандумга же аудиттин программасы сыйктуу тиешелүү иш документтерине;
  - аудитордук уюмдун саясаты жана жол-жоболору. Аудитордун ички эксперти тартылган учурда, иш-аракети экспертике жайылтылуучу белгиленген саясат жана жол-жоболор өзүнө экспертини ишине карата конкреттүү саясатты жана конкреттүү жол-жоболорду камтый алат. Аудитордун иш документтериндеги документациялардын көлөмү мындай саясаттын жана жол-жоболордун мүнөзүнө жараша болот. Мисалы, әгерде аудитордук уюмдун мындай экспертини иши пайдаланыла турган жагдайларды чагылдыруучу кен-кесири нускамалары бар болсо, аудитордун иш документтеринде документалдуу тариздө талап кылынбашы мүмкүн.

*Иштин мүнөзү, көлөмү жсана максаттары (11(а)-пункту караңыз)*

- A27. Аудитордун экспертиниң ишинин мүнөзүн, көлөмүн жана максаттарын макулдашууда кандай болбосун колдонуудагы иш аткаруунун техникалык стандарттарын же эксперт жетекчиликке ала турган башка кесиптик же

болжосо тармактык талаптарды талкуулоону киргизүү көп учурда максатка ылайыктуу болушу мүмкүн.

*Тиешелүү функциялар жана милдеттер (11(b)-пунктту караңыз)*

A28. Аудитордун жана аудитордун экспертигин тиешелүү функциялары жана милдеттери жөнүндө макулдашуу өзүнө төмөнкүлөрдү камтый алат:

- баштапкы маалыматтарды кен-кесири тестирлөөнү ким – аудитор же аудитордун эксперти аткара тургандыгы жөнүндө жобону;
- аудитордун экспертигин ишинин жыйынтыктарын же тыянактарын ишканча же үчүнчү жактар менен талкуулоого, ошондой эле, зарыл учурларда, экспертигин ишинин ушул жыйынтыктары менен тыянактарынын мазмунун модификацияланган пикир үчүн негиз катары аудитордук корутундуга киргизүүгө аудитордун макулдугун (A42-пунктту караңыз);
- аудитордун экспертине ушул экспертигин ишине карата аудитордун тыянактары тууралуу маалымдоого макулдукту.

*Иш документтери*

A29. Аудитордун жана аудитордун экспертигин тиешелүү функциялары жана милдеттери жөнүндө макулдашуу өзүнө ошондой эле бири-биринин иш документтерине жеткиликтүү болуу жана аларды сактоо шарттарын макулдашууну да камтый алат. Эгерде аудитордун эксперти аудитордук топтун курамына кирсе, бул экспертигин иш документтери аудитордук документациянын бөлүгү болуп саналат. Аудитордун тышкы экспертиринин иш документтери аларга гана таандык жана, эгерде тескерисинче макулдашуу жок болсо, аудитордук документациянын бөлүгү болуп саналбайт.

*Маалыматтык өз ара аракеттенүү (11(c)-пунктту караңыз)*

A30. Эффективдүү эки тараптуу маалыматтык өз ара аракеттенүү аудитордун экспертигин жол-жоболорунун мүнөзү, мөөнөттерү жана көлөмү аудит боюнча башка иш менен талаптагыдай интеграциялануусуна, ошондой эле аудит процессинде аудитордун экспертигин максаттарын талаптагыдай модификациялоого көмөк көрсөтөт. Мисалы, эгерде аудитордун экспертигин иши аудитордун олуттуу тобокелдиктерге карата тыянактарына кирсе, анда бул экспертигин иши аяктагандан кийин жазуу жүзүндөгү расмий отчеттуу, ошондой эле иштин аткарылыши боюнча оозеки отчетторду берүү орундуу болушу мүмкүн. Аудитордун эксперти менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуучу конкреттүү өнөктөштөрдү же кызматкерлерди аныктоо, ошондой эле бул эксперт менен ишкананын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенүү жол-жоболорун белгилөө,

айрыкча көлөмү боюнча олуттуу тапшырмаларды аткарууда, өз убагында жана натыйжалуу маалыматтык өз ара аракеттенүүгө шарт түзөт.

**Купуялык (11(d)-пункттуу караңыз)**

- A31. Аудитор тарафынан сакталуучу, этикалык талаптарга ылайык келген купуялык тууралуу жоболорду аудитордун эксперти да аткаруусу зарыл. Мыйзамдар же ченемдик актылар менен кошумча талаптар белгилениши мүмкүн. Ишканы ошондой эле аудитордун тышкы эксперти менен купуялуулук тууралуу атايын жоболорду макулдашууну да талап кыла алат.

**Аудитордун экспертигинин ишинин шайкештигиге баа берүү (12-пункттуу кара)**

- A32. Аудитордун максаттары үчүн аткарылган бул экспертигин ишинин жетиштүүлүгүнө баа берүү максатында жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөттөрүнө жана көлөмүнө аудитордун экспертигинин компетенттүүлүгүнө, мүмкүнчүлүктөрүнө жана объективдүүлүгүнө аудитор берген баа, аудитордун бул экспертигин билимдеринин тармагы менен таанышуу, ошондой эле аудитордун эксперти аткарған иштин мүнөзү таасир этет.

**Аудитордун экспертигинин ишинин жыйынтыктары же тыянактары (12(a)-пункттуу караңыз)**

- A33. Бул экспертигин ишинин аудитордун максаттарына шайкештигиге баалоо үчүн атайын жол-жоболор өзүнө төмөнкүлөрдү камтый алат:

- аудитордун экспертигин суроо-талаптарынын багытын;
- аудитордун экспертигин иш документтерин жана отчетторун текшерүүнү;
- ырастоочу төмөнкүдөй жол-жоболордун аткарылышын:
  - аудитордун экспертигин ишине байкоо жүргүзүү;
  - таанылган жана расмий булактардан алынган статистикалык отчеттор сыйктуу жарыяланган маалыматтарды изилдөө;
  - үчүнчү жактардын тиешелүү маселелерди ырастоосу;
  - кен-кесири талдоо жол-жоболорун аткаруу;
  - эсеп-кысаптарды кайталап аткаруу.
- тиешелүү билимдери жана тажрыйбасы бар башка эксперт менен маселелерди талкуулоо, маселен, аудитордун экспертигин ишинин жыйынтыктары же тыянактары башка аудитордук далилдерге карама-каршы келген учурларда талкуулоо;
- аудитордун экспертигинин отчетун жетекчилик менен талкуулоо.

A34. Отчетто, ошондой эле башка документтерде да берилген аудитордун экспертигин ишинин жыйынтыктары же тыянактары орундуу жана негиздүү экендигин баалоодо төмөнкүдөй факторлор маанингэ ээ болушу мүмкүн:

- аларды берүү формасы аудитордун эксперти жетекчиликке ала турган кесиптик же тармактык стандарттарга ылайык келеби;
- алар, анын ичинде аудитор менен макулдашылган максаттарга карата шилтемелер, аткарылуучу иштин көлөмү жана колдонулуучу стандарттар так, даана берилгенби;
- алар тиешелүү мезгилдин маалыматтарына негизделгенби жана алар болгон учурда отчеттук күндөн кийинки окуяларды эске алганбы;
- аларды пайдаланууга карата кандайдыр бир эксперттүлөрдү же чектөөлөрдү алар камтыганбы, эгерде ошондой болсо, анда бул фактынын аудитор үчүн кесепеттери барбы;
- алар аудитордун эксперти аныктап чыккан каталарды жана четтөөлөрдү талаптагыдай кароого негизделгенби.

*Божомолдор, методдор жана баштапкы маалыматтар*

Божомолдор жана методдор (12(b)-пунктту караңыз)

A35. Аудитордун экспертигин иши негизги божомолдорду жана методдорду, анын ичинде баалоочу маанилерди иштеп чыгууда жетекчилик пайдалануучу үлгүлөрдү (эгерде колдонулса) баало болуп саналган учурда, аудитордук жол-жоболор, кызы, биринчи кезекте аудитордун эксперти тарабынан жүргүзүлгөн ушундай божомолдор менен методдорду текшерүүнүн жетиштүүлүгүнө баа берүүгө багытталган. Аудитордун экспертигин иши аудитордук мерчемдүү баалоону же диапазонду аудитордук баалоону аны жетекчиликтин мерчемдик баалоосу менен салыштыруу максатында иштеп чыгуу болгон учурда, аудитор тарабынан аткарылуучу жол-жоболор биринчи кезекте божомолдор менен методдорду, анын ичинде аудитордун эксперти пайдалануучу үлгүлөрдү (эгерде колдонулса) баалоого багытталышы мүмкүн.

A36. АЭС 540та<sup>13</sup> баалануучу маанилерди иштеп чыгууда жетекчилик тарабынан пайдаланылуучу божомолдор жана методдор, анын ичинде айрым учурларда ишканада тарабынан иштелип чыккан тар адистиктеги үлгүлөрдү пайдалануулар каралат. Мындай каралат чыгуу жетекчиликтин божомолдоруна жана методдоруна карата талаптагыдай жетиштүү

<sup>13</sup> АЭС 540 «Адилет наркты баалоону жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү кою алганда баалануучу маанилердин аудити», 8, 13 жана 15-пункттар.

аудитордук далилдерди алуусу үчүн караштырылгандыгына карабастан, ал аудиторго аудитордун экспертигинин божомолдору менен методдорун баалоодо да жардам бере алат.

**A37.** Аудитордун экспертигин иши өзүнө олуттуу божомолдорду жана методдорду пайдаланууну камтыганда, аудитордун ушул божомолдорду жана методдорду баалоосу менен байланышкан факторлорго төмөнкүлөр кирет:

- бул эксперттин билимдери жаатында алар жалпы кабыл алынган факторлор болуп саналабы;
- алар финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонуудагы концепциясынын талаптарына ылайык келеби;
- алар адистештирилген үлгүлөрдү пайдаланууга көз карандыбы;
- алар жетекчиликтин ушуга окшош божомолдоруна жана методдоруна ылайык келеби, эгерде андай болбосо, анда мындай айырмачылыктардын себептери жана натыйжалары кандай.

Аудитордун эксперти пайдалануучу баштапкы маалыматтар (12(с)-пунктту караңыз)

**A38.** Аудитордун экспертигин иши ушул эксперттин иши үчүн маанилүү болуп саналган баштапкы маалыматтарды пайдаланууну көздөгөн учурда, төмөнкү жол-жоболор мындай маалыматтарды тестиirlөө үчүн пайдаланылыши мүмкүн:

- маалыматтардын келип чыгуусун, анын ичинде түшүнүк алууну текшерүү жана, эгер колдонулса, бул маалыматтарды, ошондой эле, тиешелүү учурларда, алардын экспертке өткөрүп берилишин ички контролдоо каражаттарын тестиirlөө;
- маалыматтардын толук кандуулугун жана ички карама-каршылыгын текшерүү.

**A39.** Көп учурлarda баштапкы маалыматтар аудитор тарабынан тестиirlениши мүмкүн. Ошентсе да, аудитордун эксперти тарабынан пайдаланылуучу баштапкы маалыматтардын мүнөзү эксперттин билимдер тармагына таза адистештирилген башка учурларда, баштапкы маалыматтар эксперт тарабынан тестиirlениши мүмкүн. Эгерде баштапкы маалыматтар аудитордун эксперти тарабынан тестиirlенсе, анда аудитордун бул маалыматтардын орундуу, толук кандуу жана так экендигин баалаган талаптагыдай методу менен аудитор тарабынан бул экспертке суроо-талап жөнөтүлүшү, же тестиirlөөгө көзөмөл жүргүзүлүшү, же ушул эксперт аткарған тесттерге текшерүү жүргүзүлүшү мүмкүн.

*Иштин шайкеш эмestиги (13-пунктту караңыз)*

A40. Эгерде аудитор аудитордун экспертигин иши аудитордун максаттарына шайкеш келбейт деген тыянакка келсе, жана аудитор бул маселени 13-пунктта каралган, эксперт, ошондой эле аудитор ишти мындан ары аткаруу же башка эксперти тартуу менен, кошумча аудитордук жолжоболорду жүргүзүү аркылуу чече албаса, анда мындай учурда, АЭС 705ке ылайык, аудитордук корутундууда модификацияланган пикирди билдириүү зарыл болушу мүмкүн, анткени аудитор талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алган эмес.<sup>14</sup>

**Аудитордук корутундууда аудитордун экспертине болгон көрсөтмө (14-15-пункттарды караңыз)**

- A41. Айрым учурларда мыйзам же ченемдик акт менен, мисалы, мамлекеттик сектордо айкындыкты камсыз кылуу максатында, аудитордун экспертигин ишине көрсөтмөнү кошуу жөнүндө талап белгилениши мүмкүн.
- A42. Айрым жагдайларда, модификациянын мүнөзүн түшүндүрүү үчүн модификацияланган пикирди камтыган аудитордук корутундууда аудитордун экспертине көрсөтмө пайдалануу максатка ылайыктуу болуп калышы мүмкүн. Мындай кырдаалда аудиторго аталган шилтемени кошконго чейин аудитордун экспертигин уруксатын алуу талап кылышыбы ыктымал.

---

<sup>14</sup> АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусундагы модификацияланган пикир», 6(b)-пункт.

## Тиркеме

(A25-пункттуу караңыз)

### **Аудитор менен аудитордун тышкы экспертигинин ортосундагы макулдашууга киргизилүүчү маселелер**

Бул тиркемеде аудитордун тышкы эксперти менен болгон макулдашууга киргизүү жаатында аудитор карай ала турган маселелер берилген. Төмөндө келтирилген тизме сүрөттөө мунозүндө жана толук болуп саналбайт; ал сунуштама иретинде гана колдонууга арналган жана ушул стандартта баяндалган маселелер менен айкалышта пайдаланылыши мүмкүн. Макулдашууга конкреттүү маселелерди киргизүү чечими тапшырманын жагдайына жараша болот. Бул тизме ошондой элэ аудитордун ички эксперти менен макулдашууга киргизилиши мүмкүн болгон маселелерди кароодо пайдаланылыши мүмкүн.

### **Аудитордун тышкы экспертигинин ишинин мүнөзү, көлөмү жана максаттары**

- Аудитордун тышкы эксперти тарабынан аткарылууга тийиш болгон жолжоболордун мүнөзү жана көлөмү.
- Аудитордун тышкы экспертигинин ишине тиешелүү болгон маселелерге байланыштуу олуттуулукту жана тобокелдиктерди эске алган аудитордун тышкы экспертигинин иш максаттары жана, эгерде зарыл болсо, финанссылык отчеттүүлүктүү даярдоодо колдонулуучуу концепциясы.
- Аудитордун тышкы эксперти сактай турган кайсы болбосун тиешелүү техникалык стандарттар же башка кесиптик же тармактык талаптар.
- Божомолдор жана методдор, анын ичинде, эгерде колдонулса, аудитордун тышкы эксперти пайдалануучу үлгүлөр жана аларды колдонуу чөйрөсү.
- Күчүнө кирген күнү же, эгерде колдонулса, аудитордун тышкы экспертигинин тапшырмасынын предметин тестиirlөө мезгили жана отчеттүү күндөн кийинки окуяларга карата талаптар.

### **Аудитордун жана аудитордун тышкы экспертигинин тиешелүү функциялары жана милдеттери**

- Аудиттин жана бухгалтердик эсептин тиешелүү стандарттары жана колдонулуучу мыйзамдык жана ченемдик талаптар.
- Аудитордун бул эксперттин отчетун, анын ичинде ушул отчетко карата кандай болбосун шилтемени болжолдуу пайдалануусуна карата аудитордун тышкы экспертигинин макулдугу же аны башка жактарга ачып көрсөтүү, мисалы, эгерде зарыл болсо, аудитордук корутундууда модификацияланган пикирди билдириүү үчүн негиздемеде ага көрсөтмө берүү, же аны жетекчиликке же аудит боюнча комитетке ачып көрсөтүү.

ISA

- Аудитор тарабынан аудитордун тышкы экспертини ишин текшерүүнүн мүнөзү жана көлөмү.
- Баштапкы маалыматтарды ким тестирлейт – аудиторбу же аудитордун тышкы экспертиби.
- Аудитордун тышкы экспертини ишкананын бухгалтериялык жазууларына, анын файлдарына, персоналдарга жана ишканы тарабынан тартылган экспертерге жеткиликтүү болуусу.
- Аудитордун тышкы эксперти менен ишкананын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүү жол-жоболору.
- Аудитордун жана аудитордун тышкы экспертини бири-биринин иш документтерине жеткиликтүүлүгү.
- Тапшырманы, анын ичинде файлдарды сактоого карата кандай болбосун талаптарды аткаруунун жүрүшүндө жана аны аяктагандан кийин иш документтерине карата менчик укугу жана контроль.
- Аудитордун тышкы экспертини милдетин талаптагыдай иш билгилик жана кылдаттык менен аткаруу.
- Аудитордун тышкы экспертини компетенттүүлүгү жана анын ишти аткаруу жөндөмдүүлүгү.
- Аудитордун тышкы эксперти ушул аудит үчүн колдонууга жарактуу өзүнүн бардык билимин пайдалана тургандыгын, ал эми алар жок учурда, бул тууралуу аудиторго билдириет деп күтүү.
- Аудитордун тышкы экспертини аудитордук корутунду менен ассоциациялануусуна карата бардык чектөөлөр.
- Бул экспертигин ишине карата аудитордун тыянактары тууралуу аудитордун тышкы экспертине маалымдоо боюнча кандай болбосун макулдук.

### **Маалыматтык өз ара аракеттенүү жана отчетторду тапшыруу**

- Маалымдоонун методдору жана үзгүлтүксүздүгү, анын ичинде:
  - аудитордун тышкы экспертини ишинин жыйынтыктарын жана тыянактарын (мисалы, жазуу жүзүндөгү отчет, оозеки отчет, маалыматты аудитордук топко дайыма берип туруу) берүүнүн тартиби;
  - аудитордун тышкы эксперти менен өз ара аракеттенүү үчүн аудитордук топтун курамынан конкреттүү адамдарды дайындоо.
- Аудитордун тышкы экспертини ишти аяктоо жана аудиторго иштин жыйынтыктары жана тыянактары тууралуу отчетту тапшыруу мөөнөттөрү.
- Ишти аяктоодогу кандай болбосун потенциалдуу кечигүүлөр жөнүндө жана

эксперттин ишинин жыйынтыктарына же тыянактарына карата кандай болбосун потенциалдуу экспертмелер же чектөөлөр жөнүндө кечиктирбестен билдириүү аудитордун тышкы экспертигин милдети.

- Эксперттин жазууларга, файлдарга, персоналга же ишкана тараптан тартылган экспертерге жеткиликтүүлүгүн ишкана чектеген учурлар тууралуу кечиктирбестен маалымдоо аудитор тарткан тышкы экспертигин милдети.
- Эксперт ушул аудитке тиешеси бар деп эсептеген бардык маалыматты, анын ичинде мурда талкууланган жагдайлардагы кандай болбосун өзгөрүүлөрдү аудиторго маалымдап турду аудитордун тышкы экспертигин милдети.
- Эксперттин объективдүүлүгү үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн болгон бардык жагдайлар тууралуу жана мындай коркунучтарды жооп же аларды алгылыктуу деңгээлге чейин азайта ала турган бардык тиешелүү этияятык чаралары тууралуу маалымдап турду аудитордун тышкы экспертигин милдети.

## Купуялык

- Аудитордун эксперти купуялыктын талаптарын, анын ичинде төмөнкүлөрдү сактоосунун зарылчылыгы:
  - аудиторго карата колдонулуучу тиешелүү этикалык талаптарда каралган купуялык жөнүндө жобону;
  - мыйзамдар же ченемдик актылар менен (алар бар болсо) белгилениши мүмкүн болгон кошумча талаптарды;
  - эгерде ишкана тарабынан суратылган купуялык тууралуу өзгөчө жоболор бар болсо, аларды.